

**"КЕРЕМЕТ БАНК" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК
КООМУ**

*КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ МЕНЕН
2024-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНДА БҮТКӨН ЖЫЛ ҮЧҮН*

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЁТТУУЛУК

МАЗМУНУ

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЁТТУУЛУКТУ ДАЯРДООГО ЖАНА БЕКИТҮҮГӨ ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ ЖЕТЕКЧИЛИКТИН БИЛДИРҮҮСҮ

Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу

Финансылык абал жөнүндө отчет	1
Пайда же чыгым жана башка жыйынды киреше жөнүндө отчет	2-3
Өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет	4
Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет	5-6

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЁТТУУЛУККА КАРАТА ЭСКЕРТҮҮЛӨР

1. Жалпы маалымат	7
2. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун негизи	9
3. Эсеп саясатынын негизги жоболору	9
4. Олуттуу эсептик ой жүгүртүүлөр жана баалоолор	22
5. Акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	24
6. Туунду финансылык милдеттенмелер	24
7. Кардарларга берилген кредиттер	25
8. Инвестициялык баалуу кагаздар	32
9. Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	33
10. Пайдалануу укугу формасындагы активдер жана ижара боюнча милдеттенмелер	34
11. Башка активдер	35
12. Сатууга арналган активдер	36
13. Башка карызга алынган каражаттар	36
14. Финансылык уюмдардын каражаттары	37
15. Кардарлардын каражаттары	38
16. Башка милдеттенмелер	38
17. Акционердик капитал	39
18. Таза пайыздык киреше	40
19. Кредиттик чыгымдар боюнча калыбына келтирүү	40
20. Таза комиссиялык киреше	41
21. Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча таза пайда	41
22. Башка кирешелер	41
23. Башка чыгашалар	42
24. Операциялык чыгашалар	42
25. Салык салуу	42
26. Келишимдик жана шарттуу милдеттенмелер	44
27. Байланыштуу тараптар менен операциялар	46
28. Тобокелдиктерди башкаруу	47
29. Адилет наркты баалоо	59
30. Активдердин жана милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрүн талдоо	61
31. Сегменттер боюнча маалымат	62
32. Капиталды башкаруу	65
33. Отчеттук датадан кийинки окуялар	65

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУ ДАЯРДОО ЖАНА БЕКИТҮҮҮҮЧҮН
ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ ЖЕТЕКЧИЛИКТИН БИЛДИРҮҮСҮ**
2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн

"Керемет Банк" ААКтын («Банк») 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалын, ошондой эле анын ишинин жыйынтыктарын, акча каражаттарынын жылышын жана Эл аралык Финансылык отчеттуулуктун стандарттарына («ФОЭС») ылайык көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөрдү туура чагылдырган финансылык отчеттуулукту даярдоо үчүн Жетекчиликке жоопкерчилик жүктөлөт. Финансылык отчеттуулукту даярдоодо Жетекчилик төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:


- Эсеп саясатынын принциптерин туура тандоону жана колдонууну камсыздоо;
- Маалыматты, анын ичинде эсепке алуу саясаты жөнүндөгү маалыматтарды, мындай маалыматтын ылайыктуулугун, аныктыгын, салыштырмалуулугун жана түшүнүктүүлүгүн камсыз кылган түрдө берүү;
- ФОЭСтин айрым талаптарын аткаруу отчеттуулуктун колдонуучуларына тигил же бул бүтүмдөрдүн, ошондой эле башка окуялардын Банктын финансылык абалына же финансылык иш жыйынтыктарына тийгизген таасирин түшүнүү үчүн жетишсиз болуп калган учурларда кошумча маалыматты ачып берүү; жана
- Банктын жакынкы келечекте өз ишин улантуу жөндөмүн баалоо.

Банктын жетекчилиги ошондой эле төмөнкүлөр үчүн да жоопкерчиликти тартат:


- Банкта ички контролдун натыйжалуу жана ишенимдүү системасын иштеп чыгуу, киргизүү жана колдоо;
- Банктын бүтүмдөрүн ачып көрсөтүүгө жана түшүндүрүүгө мүмкүндүк берген, ошондой эле Банктын финансылык абалы жөнүндө ар кандай датага карата жетиштүү тактыктагы маалыматты берүүгө жана финансылык отчеттуулуктун ФОЭСтин талаптарына ылайык келишин камсыз кылууга мүмкүндүк берген түрдө эсепти жүргүзүү;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ФОЭСке ылайык бухгалтердик эсепти жүргүзүү;
- Банктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу боюнча бардык акылга сыярлык чараларды көрүү; жана
- Финансылык жана башка кыянаттык менен пайдалануу фактыларын аныктоо жана алдын алуу.

2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн бул финансылык отчет Банктын Башкармасы тарабынан 2025-жылдын 21-февралында бекитилген.

Банк Башкармасынын атынан:


Куржей Т.Е.
Башкармалыктын төрагасы
2025 - жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы




Нуралиева З.М.
Башкы бухгалтердин орун басары
2025 - жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы

Көз карандысыз аудиторлордун корутундусу

"Керемет Банк" ачык акционердик коомунун акционерлерине жана Директорлор кеңешине

Пикир

Биз 2024-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финансылык абал жөнүндө отчеттон, пайда же чыгым жана башка жыйынды киреше, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жана көрсөтүлгөн датада бүткөн жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттор, ошондой эле эсепке алуу саясатынын негизги жоболорунан жана башка түшүндүрмө маалыматтан турган эскертмелерден турган «Керемет Банк» ААК (мындан ары - «Банк») финансылык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансылык отчеттуулук бардык олуттуу аспектилерде Банктын 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалын, ошондой эле анын финансылык жыйынтыктарын жана ушул датада бүткөн жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылын Эл аралык Финансылык отчеттуулуктун стандарттарына (мындан ары - ФОЭС) ылайык туура чагылдырат.

Пикирди билдирүү үчүн негиздер

Биз аудитти Эл аралык аудит стандарттарына (ЭАС) ылайык жүргүздүк. Бул стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз аудитордук корутундубуздун "Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги" бөлүмүндө кененирээк баяндалган. Биз Кыргыз Республикасында финансылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Банкка көз карандысызбыз жана биз ушул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз, биздин аудитордук далилдер жетиштүү жана биздин пикирди билдирүү үчүн тийиштүү негиз болуп саналат деп ишенебиз.

Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу белгисиздик

Биз финансылык отчеттуулуктун 33-эскертүүсүнө көңүл бурабыз, анда АКШнын Финансы министрлиги тарабынан санкцияларды киргизүүнүн кесепеттеринин таасири сүрөттөлгөн. Бул санкциялардын натыйжасында, Банк учурда жаңы кредиттерди берүүнү убактылуу токтотту жана корреспонденттик банктардын эсептерин жапты. 33-эскертүүдө баяндалган бул жана башка жагдайлар Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүнө олуттуу шек туудурушу мүмкүн болгон олуттуу белгисиздиктин бар экендигин көрсөтүп турат. Биз бул маселе боюнча модификацияланган пикир билдирбейбиз.

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери – бул биздин кесипкөй ойлонуубузга ылайык учурдагы мезгил үчүн биздин финансылык отчеттуулук үчүн эң маанилүү болуп саналган маселелер. Бул маселелер жалпысынан биздин финансылык отчеттуулугубуздун контекстинде жана ушул отчеттуулук тууралуу биздин пикирди калыптандырууда каралган жана биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикирди билдирбейбиз.

Күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга (ККЧ) резерв

Финансылык отчеттуулуктун 3-эскертүүсүндө эсеп саясаты жөнүндө маалымат ачылат, ал эми 28-эскертүү кредиттик тобокелдикти талдоонун маалыматын ачып берет.

Күтүлүүчү кредиттик чыгымдар боюнча резерв кредиттердин маанилүүлүгүнө, ошондой эле нарксызданууну баалоонун негизинде жаткан божомолдордун субъективдүүлүгүнө байланыштуу аудиттин негизги маселеси катары каралды. Ар кандай ой жүгүртүүлөрдү жана божомолдорду колдонуу күтүлүүчү кредиттик чыгымдар боюнча резервдин жыйынтыктарында олуттуу айырмачылыктарга алып келиши мүмкүн, бул Банктын финансылык жыйынтыктарына олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн.

Ой жүгүртүүнүн негизги багыттары төмөнкүлөрдү камтыйт: активдер кармалып турган бизнес-моделди баалоо, финансылык активдин келишимдик шарттары негизги карызды жана төлөнө элек негизги сумманын пайыздарын гана төлөө болуп саналабы же жокпу, ФОЭС 9дун колдонулушуна ылайык нарксызданууну аныктоо үчүн талаптарды чечмелөө, ал Банктын күтүлүүчү кредиттик чыгымдарынын моделинде чагылдырылган, кредиттик сапаттын олуттуу начарлашы менен тобокелдиктерди аныктоо, күтүлүүчү кредиттик чыгымдардын моделинде колдонулган божомолдор, мисалы, контрагенттин финансылык абалы, күтүлүүчү келечектеги акча каражаттары жана келечекке багытталган макроэкономикалык факторлор жана күтүлүүчү кредиттик жоготуулардын моделинде тийиштүү түрдө чагылдырылбаган учурдагы же келечектеги тышкы факторлорду чагылдыруу үчүн кошумча катмарларды колдонуу зарылчылыгы.

Финансылык активдерди жана финансылык милдеттенмелерди классификациялоо жана баалоого байланыштуу биздин аудитордук жол-жоболорубуз төмөнкүлөрдү камтыды:

- Биз Банктын ФОЭС 9дун негизиндеги финансылык активдерге жана финансылык милдеттенмелерге карата классификациялоо жана баалоо саясаты менен таанышып чыктык жана аны ФОЭС 9дун талаптары менен салыштырдык;
- Биз нарксызданууга резервди аныктоо үчүн колдонулган маалыматтарды контролдоонун тиешелүү каражаттарынын дизайнын бааладык жана операциялык натыйжалуулугун текшердик, анын ичинде кредитти берүүдө алынган транзакциялык маалыматтар, кредиттик сапаттын учурдагы ички баалоолору, күтүлүүчү кредиттик жоготуулардын моделине байланыштуу башка маалыматтар;
- Биз күтүлүүчү кредиттик жоготуулардын моделин контролдоонун тиешелүү каражаттарынын дизайнын бааладык жана операциялык натыйжалуулугун текшердик, анын ичинде моделди түзүү жана бекитүү, учурдагы мониторинг/валидациялоо, моделди башкаруу жана математикалык тактык;
- Биз Банк тарабынан кредиттик тобокелдиктин олуттуу көбөйүшүн аныктоонун жана тобокелдиктерди ар кандай этаптар боюнча классификациялоо үчүн негиздин тууралыгын текшердик;
- Банктын жетекчилиги ККЧ эсептөөлөрүндө колдонгон болжолдуу божомолдор үчүн биз жетекчилик менен талкууларды өткөрдүк жана Кыргыз Республикасындагы макроэкономикалык көрсөткүчтөр жөнүндө жалпыга жеткиликтүү маалыматты колдонуу менен божомолдорду ырастадык;
- Биз 2024-жылдын 31-декабрына карата ККЧ эсептөөлөрүнө киргизилген кредиттердин, инвестициялык баалуу кагаздардын, депозиттердин жана башка финансылык мекемелердеги каражаттардын толуктугун текшердик;
- Биз моделдердин теориялык негиздүүлүгүн түшүндүк жана математикалык бүтүндүгүн текшердик;
- Биз баштапкы баланстын оңдоолорунун тууралыгын текшердик;
- Биз финансылык отчеттуулуктогу маалыматтын ачыкка чыгарылышынын аныктыгын бааладык.

Финансылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактардын милдеттери

Жетекчилик ФОЭСке ылайык көрсөтүлгөн финансылык отчеттуулукту даярдоого жана ишенимдүү берүүгө жана жетекчилик ак ниет эмес аракеттер же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчеттуу даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик Банктын өзүнүн ишмердигин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо, үзгүлтүксүз ишмердикке таандык болгон маалыматтарды тийиштүү учурларда ачууга жана ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүнүн негизинде отчетту түзүүгө жоопкерчилик тартат, жетекчиликте банкты жоюуга, анын ишмердигин токтотууга же анда ишмердикти жоюу же токтотуудан башка кандайдыр бир башка альтернатива жок болгон учурлардан тышкары.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берген адамдар Банктын финансылык отчеттуулукту даярдоону көзөмөлдөө үчүн жоопкерчилик тартат.

Биздин максат – бул финансылык отчёттуулукта алгылыксыз иш-аракеттерден же каталарга жол берүүдөн улам олуттуу бурмалоолор камтылбагандыгына жеткиликтүү ишенимде болуу жана биздин ой-пикир камтылган аудитордук корутундуну даярдоо болуп саналат. Акылга сыярлык ишеним жогорку деңгээлдеги ишенимди билдирет, бирок Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит дайыма эле бар болгон олуттуу бурмалоолорду аныктоонун кепилдиги болуп саналбайт. Бурмалоолор алгылыксыз иш алып баруунун же каталарга жол берүүнүн натыйжасы болушу мүмкүн жана алар өз-өзүнчө же чогуу караганда пайдалануучулардын ушул финансылык отчёттуулуктун негизинде кабыл алган экономикалык чечимдерине таасирин тийгизиши ыктымалдыгын негиздөө мүмкүн болгон шартта олуттуу катары эсептелинет.

Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында, биз бүтүндөй аудит жүргүзүү мезгили ичинде кесипкөй көз карашка таянабыз жана кесиптик скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- Алгылыксыз иш-аракеттердин же каталарга жол берүүнүн кесепетинен финансылык отчёттуулукта олуттуу бурмалоолорду аныктап, тобокелдиктерге баа беребиз; ошол тобокелдиктерге карата аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; ой-пикирибизди билдирүү үчүн негиз болгон жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алабыз; алгылыксыз иш-аракеттердин кесепетинен улам олуттуу бурмалоолордун аныкталбай калуу тобокелдиги, катага жол берүүнүн кесепетинен олуттуу бурмалоолорду аныктай албоо тобокелдигине караганда алда-канча жогору болуп саналат, анткени алгылыксыз иш алып барууда келишип алуу, атайлап жасоо, атайлап калтырып кетүү, маалыматтарды бурмаланган түрдө сунуштоо же ички контролдоо системасынан айланып өткөн аракеттерди көрүү сыяктуу жагдайлар камтылышы мүмкүн;
- Аудит үчүн мааниге ээ болгон ички контролдоо системасы түшүнүгүн, Банктын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугун билдирүү максатында эмес, жагдайларга жооп берген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында алабыз;
- Колдонулуп жаткан эсепке алуу саясатынын талаптагыдай мүнөзүнө, бухгалтердик баа берүүлөрдүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган маалыматтардын тиешелүү чечмеленишинин негиздүүлүгүнө баа беребиз;
- Колдонулган эсеп саясатынын тиешелүү мүнөзүн, бухгалтердик баалоолордун негиздүүлүгүн жана жетекчилик тарабынан даярдалган тиешелүү маалыматты ачып берүүнү баалайбыз;
- Жетекчилик тарабынан иш үзгүлтүксүздүгү боюнча колдонулган жол берүүнүн укук ченемдүүлүгүнө тыянак чыгарабыз, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу шектенүүлөр жаралышы мүмкүндүгүнөн улам, жаралган жагдайларга же шарттарга байланыштуу белгисиздик жагдайдын орун алышына же анын жоктугуна тыянак чыгарабыз. Эгерде белгисиздик жагдай бар деген тыянакка келе турган болсок, биз аудитордук корутундуда финансылык отчётто маалыматтардын талапка ылайык чечмеленишине көңүлүндү бурууга же маалыматты чечмелөө талаптагыдай болбосо, өз пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактар аудитордук корутунду чыгарылган күнгө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделет. Бирок келечекте орун алышы мүмкүн болгон жагдайлар же шарттар Банктын өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготууга алып келиши мүмкүн;
- Бүтүндөй финансылык отчёттуулуктун, анын түзүмүнүн жана маалыматтардын чечмеленишин кошо алганда, анын мазмунунун чагылдырылышына, ошондой эле финансылык отчёттуулукта камтылган операциялардын жана иш жагдайынын так берилишин камсыз кыла алгандай сунушталгандыгына баа беребиз;

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырабыз, аларга аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу эскертүүлөр, анын ичинде аудит процессинде аныкталган ички контролдук системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалымат беребиз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбызды жана аудитордун көз карандысыздыгына жана зарыл болгон учурларда тиешелүү сактык чараларына таасир тийгизүүчү бардык мамилелер жана башка маселелер боюнча бул адамдарга маалымат бергенибизди билдиребиз.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга жеткизген маселелердин ичинен биз учурдагы мезгил үчүн финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн эң маанилүү болгон маселелерди аныктайбыз, демек, аудиттин негизги маселелери болуп саналат. Биз бул маселелерди аудитордук корутундуда сүрөттөйбүз, эгерде бул маселелер жөнүндө ачык жарыялоого мыйзам же ченемдик укуктук актылар менен тыюу салынбаса же өтө сейрек учурларда биздин корутундуда кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат билдирилбеши керек деген жыйынтыкка келбесек, анткени мындай маалыматты билдирүүнүн терс кесепеттери аны билдирүүнүн коомдук пайдасынан ашат деген негиздүү божомолдоого болот.

2025-жылдын 21-февралы

"Крестон Бишкек" ЖЧКсы,

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын алдындагы Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, кесиптик аудитордук бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестринин "Коомдук кызыкчылыктын субъекттеринин, ири ишкердиктин субъекттеринин аудитине жол берилген аудитордук уюмдардын реестринде" катталган, ЖКТ №2101006.

Токтогул көч., 108, 6-кабат, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы.

+996 312 66 30 02; +996 558 86 55 05

office@kreston.kg

Аудит боюнча өнөктөш

Джунусов Улукман, ЖКТ № 11171

Башкаруучу өнөктөш

Абдувалиев Зарылбек, FCCA, ЖКТ № 18102




ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ**2024-жылдын 31-декабрына карата**

(миң кыргыз сому менен)

	Эскер- туулор	2024-жылдын 31-декабры	2023-жылдын 31-декабры
Активдер			
Акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	5	5,181,164	4,036,696
Банктардагы жана башка финансылык институттардагы каражаттар		17,134	8,733
Кардарларга берилген кредиттер	7	6,757,283	6,905,255
Сатууга арналган активдер	12	835,747	908,865
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	8	1,057,109	728,113
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	8	1,734,650	1,117,688
Ассоциацияланган ишкана инвестициялар		15,006	15,006
Негизги каражаттар	9	339,207	354,072
Материалдык эмес активдер	9	78,792	125,865
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	10	164,863	92,796
Пайда салыгы боюнча алдын ала төлөө		93	93
Башка активдер	11	354,666	144,158
Жалпы активдер		16,535,714	14,437,340
Милдеттенмелер			
Туунду финансылык милдеттенмелер	6	-	9,769
Башка карызга алынган каражаттар	13	662,132	547,215
Финансылык уюмдардын каражаттары	14	68,850	72,345
Кардарлардын каражаттары	15	6,697,167	5,690,116
Ижара боюнча милдеттенмелер	10	166,533	84,563
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелер	25	102,604	13,483
Башка милдеттенмелер	16	137,478	125,193
Жалпы милдеттенмелер		7,834,764	6,542,684
Өздүк капитал			
Акционердик капитал	17	8,698,746	8,698,746
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган финансылык активдерди кайра баалоо резерви		43,991	(15,160)
Негизги каражаттарды кайра баалоо резерви		155,426	159,689
Топтолгон чыгым		(197,213)	(948,619)
Жалпы өздүк капитал		8,700,950	7,894,656
Жалпы өздүк капитал жана милдеттенмелер		16,535,714	14,437,340

Банк Башкармасынын атынан:


 Куржей Т.Е.
 Башкармалыктын төрагасы
 2025 -жылдын 21-февралы
 Бишкек ш.
 Кыргыз Республикасы




 Нуралиева З.М.
 Башкы бухгалтердин орун басары
 2025 -жылдын 21-февралы
 Бишкек ш.
 Кыргыз Республикасы

ПАЙДА ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ**2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн***(миң кыргыз сому менен)*


	<i>Эскертүүлөр</i>	<i>2024-жыл</i>	<i>2023-жыл</i>
Эффективдүү пайыздык чен ыкмасын колдонуу менен эсептелген пайыздык киреше		1,481,818	1,211,301
Башка пайыздык киреше		209,895	154,198
Пайыздык чыгашалар		(354,660)	(354,988)
Таза пайыздык киреше	18	1,337,053	1,010,511
Кредиттик чыгымдар боюнча калыбына келтирүү	19	220,363	544,892
Кредиттик чыгымдар боюнча чыгашалардан кийинки таза пайыздык киреше		1,557,416	1,555,403
Комиссиялык кирешелер	20	174,899	186,602
Комиссиялык чыгашалар	20	(143,081)	(135,642)
Пайда же зыян аркылуу адилет наркы боюнча бааланган финансылык инструменттер боюнча таза пайда/(чыгымдар)		6,188	12,588
Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча таза пайда	21	206,693	104,968
Башка кирешелер	22	10,658	16,441
Пайыздык эмес кирешелер		255,357	184,957
Операциялык чыгашалар	24	(953,577)	(765,152)
Баалануучу милдеттенмелерди калыбына келтирүү/нарксыздандыруу жана баалоодон башка пайда/(чыгымдар)		(749)	40,722
Башка чыгашалар	23	(22,183)	(50,313)
Пайыздык эмес чыгашалар		(976,509)	(774,743)
Пайда салыгы боюнча чыгашаларга чейинки пайда		836,264	965,617
Пайда салыгы боюнча (чыгашалар)/үнөмдөө	25	(89,121)	-
Жыл үчүн пайда		747,143	965,617
Төмөнкүлөргө тиешелүү:			
– Банктын акционерлерине		747,143	965,617
– Контролдобоочу үлүштөрүнө		-	-
		747,143	965,617
Башка жыйынды чыгым			
<i>Кийинки мезгилдерде пайданын же зыяндын курамына кайра классификацияланууга тийиш болгон башка жыйынды киреше</i>			
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган карыздык инструменттердин адилет наркынын өзгөрүүсүнүн таза көлөмү		57,400	(1,073)
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган карыздык инструменттер боюнча күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга баалоо резервинин өзгөрүүсүнүн көлөмү		1,751	5,532
<i>Кийинки мезгилдерде пайданын же зыяндын курамына кайра классификацияланууга тийиш болбогон башка жыйынды киреше</i>			
Имараттарды кайра баалоо		-	81,632
Жыл үчүн башка жыйынды киреше/(чыгым), салыктарды чыгарып салганда		59,151	86,091

ПАЙДА ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ**2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн**

(миң кыргыз сому менен)

	Эскер- туулар	2024-жыл	2023-жыл
Жыл үчүн жалпы жыйынды киреше		806,294	1,051,708
Төмөнкүлөргө тиешелүү:			
– Банктын акционерлерине		806,294	1,051,708
– Контролдобоочу үлүштөрүнө		—	—
		806,294	1,051,708
Акцияга пайда, сом	17	8.59	11.10

Банк Башкармасынан атынан:


 Куржей Т.Е.
 Банкчомалыктын төрагасы

2025 - жылдын 21-февралы
 Бишкек ш.
 Кыргыз Республикасы




 Нуралиева З.М.
 Башкы бухгалтердин орун басары

2025 - жылдын 21-февралы
 Бишкек ш.
 Кыргыз Республикасы

ӨЗДҮК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн

(миң кыргыз сому менен)

Резервдик фонддор						
Эскертүүлөр	Акционердик капитал	Кошумча төлөнгөн капитал	Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган активдерди кайра баалоо резерв	Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резерв		Жалпы өздүк капитал
				Топтолгон чыгым	Топтолгон чыгым	
2023-жылдын 1-январына карата	8,698,746	—	(19,619)	80,339	(1,916,518)	6,842,948
Жыл үчүн таза пайда	—	—	—	—	965,617	965,617
Башка жыйынды киреше	—	—	4,459	81,632	—	86,091
Жалпы жыйынды киреше	—	—	4,459	81,632	965,617	1,051,708
Негизги каражаттардын эскиришинин жана колдонуудан калышынын натыйжасында кайра баалоо резервин которуу	—	—	—	(2,282)	2,282	—
2023-жылдын 31-декабрына карата	8,698,746	—	(15,160)	159,689	(948,619)	7,894,656
Жыл үчүн таза пайда	—	—	—	—	747,143	747,143
Башка жыйынды киреше	—	—	59,151	—	—	59,151
Жалпы жыйынды киреше	—	—	59,151	—	747,143	806,294
Негизги каражаттардын эскиришинин жана колдонуудан калышынын натыйжасында кайра баалоо резервин которуу	—	—	—	(4,263)	4,263	—
2024-жылдын 31-декабрына карата	8,698,746	—	43,991	155,426	(197,213)	8,700,950

Банк Башкармасынын атынан:



Куржей Т.Е.
Башкармалыктын борагасы

2025 -жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы





Нуралиева З.М.
Башкы бухгалтердин орун басары

2025 -жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ**2024-жылдын 31-декабрында бүткөн жыл үчүн***(миң кыргыз сому менен)*

	<i>Эскерт үүлөр</i>	<i>2024-жылдын 31-декабры</i>	<i>2023-жылдын 31-декабры</i>
Операциялык иштен алынган акча агымдарынын жылышы			
Алынган пайыздар		1,464,702	1,280,712
Төлөнгөн пайыздар		(309,717)	(296,625)
Алынган комиссиялар		174,899	186,602
Төлөнгөн комиссиялар		(143,081)	(135,642)
Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча чыгымдарды алып салгандагы ишке ашырылган пайдалар		196,751	84,795
Пайда же зыян аркылуу адилет наркы боюнча бааланган финансылык инструменттер боюнча чыгымдарды алып салгандагы ишке ашырылган пайдалар/(чыгымдар)		6,460	17,954
Төлөнгөн административдик жана башка операциялык чыгашалар		(724,103)	(514,718)
Алынган башка операциялык кирешелер		9,469	15,964
Операциялык активдердеги жана милдеттенмелердеги өзгөрүүлөргө чейинки операциялык иштен алынган акча агымдары		675,380	639,042
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин таза (көбөйүшү)/азайышы			
Банктардагы жана башка финансылык мекемелердеги каражаттар		(8,863)	3,208
Кардарларга берилген кредиттер		16,096	(472,944)
Сатууга арналган активдер		335,906	29,176
Башка активдер		(213,853)	66,854
Финансылык уюмдардын каражаттары		(1,036)	(51,689)
Кардарлардын каражаттары		1,062,631	43,332
Туунду финансылык милдеттенмелер		(10,042)	(14,263)
Башка милдеттенмелер		(18,076)	(81,034)
Пайда салыгына чейинки операциялык иштен алынган таза акча агымдары		1,838,143	161,682
Төлөнгөн пайда салыгы		—	—
Операциялык иштен алынган акча каражаттарынын таза агылып кирүүсү/(агылып чыгуусу)		1,838,143	161,682
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА АГЫМДАРЫ			
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу		(1,768,655)	(20,000)
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатуудан жана төлөөдөн түшүүлөр		1,042,705	—
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу		385	(42,714)
Негизги каражаттарды сатуудан түшүүлөр		174	56
Инвестициялык иште колдонулган таза акча каражаттары		(725,391)	(62,658)

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ (уландысы)

(миң кыргыз сому менен)

	Эскер туулар	2024-жыл	2023-жыл
Финансылык иштен алынган акча агымдары			
Башка карызга алынган каражаттарды тартуудан түшүүлөр	13	173,542	429,862
Ижара боюнча төлөмдөр	10	(73,272)	(72,826)
Финансылык иш боюнча акча каражаттарынын таза сарпталышы		100,270	357,036
Күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга резервдин акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине тийгизген таасири		1,798	5,751
Чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн акча каражаттарынын калдыктарынын өлчөмүнө валюталык курстардын өзгөрүүсүнүн таасири		(70,352)	20,798
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүшү/(азайышы)		1,144,468	482,609
Жыл башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери		4,036,696	3,554,087
Жыл аягына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	5	5,181,164	4,036,696

Банк Башкармасынын атынан:



Куржей Т.Е.
Башкармалыктын төрагасы

2025-жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы





Нуралиева З.М.
Банкы бухгалтердин орун басары

2025-жылдын 21-февралы
Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы